

Бекитемин
Т. Сатылганов атындагы №69
окуу-тарбия комплекси
гимназиясынын директору



Мектептик сабактар боюнча олимпиаданы өткөрүү ирети жөнүндө ЖОБО

1. Жалпы жоболор.

- 1.1. Мектептик олимпиадалар таланттуу жана шыктуу балдарды аныктоо, окуучулардын билимге болгон кызыгуусун арттыруу үчүн өткөрүлөт.
- 1.2. Мектептик олимпиада – билим берүү мекемеси өткөргөн мектеп окуучуларынын олимпиадасынын биринчи баскычы. Мында олимпиадада өз каалосу менен 8-ден 11-чи класстардын окуучулары катыша алышат. Өткөрүү мөөнөтү – калыптанган ирээт жана №69 ОТГКнын иш планынан жараша биринчи окуу чейрегинин аягы, экинчи чейректин башында. Олимпиаданын биринчи баскычынын уюштуруу комитетинин жана калыстардын функциялары бириктирилген жана мугалимдердин арасында бөлүштүрүлөт.
- 1.3. Мектептик сабактар олимпиадасы – педагогикалык жамааттын шыктуу балдар менен ишинин көрсөткүчү жана бул жагдай алардын сабактарда гана эмес, андан тышкаркы ишмердигинин (ийримдерде, секция, студияларда ж.б.), окуучулардын сабакка билим берүү программасынын чегинен сырткары кызыгуусун өнүктүрүүнүн көрсөткүчү болуп, интернетте, сурап-билүү жана илимий-популярдуу адабиятта кошумча маалыматтарды өз алдынча издөөгө шыгын арттырууга мүмкүнчүлүк.
- 1.4. Мектептик олимпиадалар төмөнкү сабактардан өтүшү мүмкүн:
кыргыз тили, орус тили, математика, физика, химия, биология, география, тарых, ЧИО?, информатика, англис тили, немис тили, ошондой эле, бул жылы окуучулар арасында олимпиада өтүүчү окуу предметтери боюнча.

2. Олимпиаданын максаты

- 2.1. Илимий билимдерди жайылтуу жана окуучуларда чыгармачыл ишмердикке кызыгууну өнүктүрүү.
- 2.2. Балдардын дилгирлигин колдонууга, окуучулардын кызыгуусун арттырууга, шыктуу окуучулар менен иштөө Программасын аткаруунун алкагында багытын эрте тандоого шарт түзүү.
- 2.3. Окуучуларды илимий-практикалык ишмердикке тартуу.
- 2.4. Олимпиаданын экинчи баскычына катышуу үчүн эң күчтүү окуучуларды аныктоо.

3. Олимпиаданы уюштуруу жана өткөрүү ирээти

- 3.1. Мектептик сабактык олимпиаданы өткөрүү үчүн жооптуу – билим берүү мекемесинин мугалимдеринин методикалык бирикмесинин төрагасы (же илимий-методикалык кызматынын жетекчиси).
- 3.2. Тесттеги тапшырмалардын мазмуну тийиштүү мугалимдердин тарабынан сабактын өзгөчөлүгүнө жараша иштелип, методикалык бирикмеде бекитилет. Муну менен бирге, бул тапшырмалардын жообу жана ар бир аткарылган тапшырма үчүн берилүүчү упайдын саны талкууланат. Ошондой эле, (татаалдыгына жараша) баамдонун критерийине көңүл бурулат.
- 3.3. Тапшырмаларды мектептин өзүндө иштеп чыгууга мүмкүн болбогон учурда, биринчи баскыч үчүн теоретикалык эксперименталдык тапшырмалардын тексттерин шаардын методикалык кабинетинен сураса болот.
- 3.4. Сабактык олимпиадалар ийримдин жыйналышында же жалпы билим берүү мекемесинин жетекчилиги менен макулдашуу боюнча сабактан тышкаркы учурда өткөрүү мүмкүн (өтө жакшы окуп жаткандарды жана ар бир багыттан каалочуларды белгиленген убакка чакырыуу менен).

- 3.5. Олимпиада параллельдин класстарынын бардыгы үчүн бир күндө же бекитилген график боюнча өткөрүлөт.
- 3.6. Класстардын параллелинин олимпиадасын бир же бир нече мугалим өткөрөт.
- 3.7. Олимпиадада жетекчиликтин же методикалык бирикменин өкүлү катыша алат.
- 3.8. Мектептик олимпиаданы өткөрүү мөөнөтү жана шарттары менен окуучулар башталышынан он күн мурун таанышышы керек.
- 3.9. Олимпиаданын жазуу тапшырмаларын тийиштүү сабактын мугалимдери текшерешет. Ар бир тапшырма өзүнчө бааланат.
- 3.10. Өткөн олимпиаданын жыйынтыктары бардык катышуучуларга бүткөндөн кийин эки күндөн кеч эмес убакты жарыяланышы керек.
- 3.11. Байгелүү орундарды алгандар деп ар бир параллель боюнча биринчи, экинчи жана үчүнчү орундарды ээлешип, иши үчүн эң көп бал топтогон окуучулар эсептелет. Мында эң татаал тапшырма боюнча эң жогорку упай топтогон катышуучулар белгилениши мүмкүн.
- 3.12. Сабактар боюнча олимпиаданын жеңүүчүлөрү тууралуу маалымат мектептин жамаатына маалымат бюллетендери жана мектептик радио аркылуу жеткирилет.
- 3.13. Сабактар боюнча олимпиаданын биринчи баскычынын жеңүүчүлөрү мектептик грамоталар же белектер менен сыйланышы мүмкүн, ошондой эле, ар бир сабак боюнча шаардык олимпиадо тууралуу Жобого ылайык кийинки баскычка катышууга жолдомо алышат.

4. Олимпиаданын катышуучусунун укуктары:

- 4.1. Олимпиаданын уюштуруучулары жана ага катышкан мугалимдер билим берүү мекемесинин жетекчилиги тарабынан эс алуу күнүн, сыйлыктардын ж.б. ыйгарылышы менен белгиленүүсү мүмкүн.
- 4.2. Олимпиаданын биринчи баскычында ат салышууга ниеттенип, бирок оорудан же кандайдыр бир башка жүйөлүү себептерден улам катыша албай калгадар, өзүнчө жекече тапшырма алууга же олимпиаданын экинчи баскычына катышууга чакыруу алууга укуктуу.
- 4.3. Олимпиаданын ар бир катышуучусу жыйынтык чыккандан кийин өз иши менен таанышып, кийинки ийримдик отурумда текшерген мугалимден, же олимпиаданын тапшырмаларынын толук жооптору менен чыгарылган маалымат бюллетенинен бардык түшүндүрмөлөрдү ала алат.

5. Олимпиаданын катышуучуларынын жоопкерчилиги

- 5.1. Олимпиаданын уюштуруучулары жана предмет боюнча мугалимдер олимпиаданын тексттеринин даяр эместиги жана мөөнөтүн бузганы үчүн жоопкерчилик тартышат.
- 5.2. Билим берүү мекемеси боюнча буйрук менен олимпиаданын биринчи баскычынын жыйынтыктары чыгарылып, ар бир класс боюнча экинчи баскычтын катышуучуларынын курамы аныкталат. Ошондой эле, бул документте курама команданы коштоочу дайындалып, ага катышуучулардын өмүрү жана ден-соолугу үчүн жоопкерчилик жүктөлөт.

6. Олимпиаданын иш кагаздары

- 6.1. Мектеп олимпиадасын өткөрүү тууралуу отчет жоопту адам тарабынан түзүлөт (методикалык бирикменин көрсөтмөсү боюнча).
- 6.2. Көрсөтүлгөн отчет жана биринчиден экинчи орунду жеңгендердин тизмеси директордун агартуу ишмердиги боюнча орун басары тарабынан райондук (шаардык) билим берүү башкармалыгына бекитилген схема боюнча жиберилет.